

БЕКИТИЛДИ  
«КБ КСБ» ЖАКтын Башкармасынын чечими менен  
2026-жылдын 09-июлундагы №56 протокол

**«КСБ Коммерциялык Банкы» жабык акционердик коомунун  
(Банктык эсептин башкы келишимин түзүүгө)  
АЧЫК ОФЕРТА (ЖАЛПЫ ЖАРЫЯ-СУНУШ)**

ш. \_\_\_\_\_ 20\_\_-ж.

**1. Жалпы шарттар**

1.1. Бул документ «КСБ Коммерциялык Банкы» жабык акционердик коомунун (мындан ары — Банк) кызыкдар юридикалык жактарга Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесине ылайык Банктын [www.ksbc.kg](http://www.ksbc.kg) расмий сайтында жарыяланган Банктык эсептин башкы келишимин төмөндө көрсөтүлгөн шарттарда түзүү жөнүндө расмий сунушу (ачык офертасы (жалпы жарыя-сунушу)) болуп саналат.

1.2. «КСБ Коммерциялык Банкы» жабык акционердик коомунун Банктык эсептин башкы келишими (мындан ары текст боюнча — Келишим) өзгөчө тартипте: Тараптар кол койбостон ушул офертаны акцепттөө жолу менен түзүлөт. Ушул оферта Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 402-беренесине ылайык юридикалык күчкө ээ жана Тараптар кол койгон Келишимге теңдеш болуп саналат. Келишимдин тексти да ушул офертада келтирилген.

1.3. Юридикалык жактын эсеп ачуу жөнүндө арызындагы тиешелүү пунктка кол коюу ушул офертаны акцепттөө, ошондой эле төмөндө баяндалган шарттарды толук жана шартсыз кабыл алуу болуп эсептелет. Кардар ушул офертанын кайсы бир пунктуна макул болбогон учурда Банк менен Келишимди жазуу жүзүндө түзүү сунушталат.

**2. Келишимдин предмети**

2.1. Ушул Келишимдин предмети Тараптардын ортосунда Кардарды улуттук жана чет өлкөлүк валюталарда эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча мамилелерди белгилөө болуп саналат. Банк Кардарга анын арызында көрсөтүлгөн валюталарда банктык эсептерди ачат жана аларга Кардардын пайдасына түшкөн Кыргыз Республикасынын валютасындагы жана чет өлкөлүк валюталардагы акча каражаттарын чегерүүгө, жарандык мыйзамдарга, колдонуудагы банктык эрежелерге жана ушул Келишимге ылайык Кардардын эсептен акча каражаттарын которуу же берүү жөнүндө тескемелерин аткарууга милдеттенет.

2.2. Эсептер боюнча операциялар Банк тарабынан ушул Келишимдин 4-бөлүмүнө ылайык сый акы (комиссия) үчүн жүргүзүлөт.

2.3. Ушул Келишимдин колдонулушу Кардарды идентификациялоо үчүн кызмат кылган \_\_\_\_\_ бирдиктүү кардардык нумур менен ачылган, Кардардын сом жана чет өлкөлүк валюталардагы эсептешүү (банктык) эсептери (мындан ары — «эсептешүү эсептери») боюнча жүргүзүлүүчү операцияларга жайылтылат. Мөөнөттүү депозиттер, депо жана башка эсептер (овердрафтты кошпогондо) боюнча операцияларды жүргүзүү ушул Келишим менен жөнгө салынбайт.

2.3.1. Тараптардын кредиттерди, овердрафттарды берүү, мөөнөттүү салымдарды жайгаштыруу жана Банктын башка кызматтары менен байланышкан мамилелери Тараптар түзгөн же кабыл алган өзүнчө келишимдер, эрежелер жана башка документтердин жоболору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.

2.4. Бул жерде жана мындан ары «эсептешүү эсеби» деп Кардарга ачылган ар бир өзүнчө эсептешүү эсеби да, бардык эсептешүү эсептери чогуу да түшүнүлөт.

2.5. Ушул Келишимдин алкагында Банк Кардарга эсептерди тейлөөгө, банктык операцияларды жүргүзүүгө, Банктын банктык өнүмдөрүн жана сервистерин пайдаланууга байланышкан консультациялык, маалыматтык жана башка коштоочу кызматтарды көрсөтүүгө да укуктуу.

**ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА**

Закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк КСБ»  
(на заключение Генерального договора банковского счёта)

2.5.1. Банктын консультациялык жана маалыматтык кызматтары маалымдамалык мүнөздө гана болот, юридикалык, салыктык, инвестициялык же финансылык сунуштама болуп саналбайт жана алынган маалыматтын негизинде Кардар кабыл алган чечимдер үчүн Банктын жоопкерчилигин пайда кылбайт.

2.5.2. Консультациялык кызматтардын тизмеси, аларды көрсөтүү тартиби, ошондой эле комиссиялардын жана башка төлөмдөрдүн өлчөмдөрү Банктын расмий сайтында, Банктын маалымат такталарында жайгаштырылган же Кардарга башка жол менен маалымдалган Банктын колдонуудагы тарифтери менен аныкталат.

### **3. Эсептешүү эсептерин ачуу**

3.1. Кардар эсептешүү эсебин ачуу үчүн зарыл болгон бардык документтерди берген шартта, Банк Кардарга анын арызында көрсөтүлгөн валюталарда эсептешүү эсебин (эсептешүү эсептерин) ачууга милдеттенет. Кардар эсептешүү эсебин ачуу, Кардарды жана бенефициардык ээсин идентификациялоо жана верификациялоо боюнча талаптарды аткаруу жана кардарды талаптагыдай текшерүүнүн башка чараларын жүргүзүү үчүн зарыл болгон тиешелүү документтерди бербегенде, ошондой эле анык эмес документтерди бергенде, Банк Кардарга эсеп ачуудан же Кардардын эсептешүү эсеби боюнча операцияларды жүргүзүүдөн баш тартууга милдеттүү.

3.2. Ушул Келишим колдонулган мөөнөттүн ичинде Кардардын өтүнүчү боюнча жаңы эсептешүү эсептери ачылган учурда, анын жоболору жаңы ачылган эсептешүү эсептерине алар ачылган учурдан тартып жайылтылат.

3.3. Эсептешүү эсеби ачылганда анын номуру Кардарга жазуу жүзүндө билдирилет. Банк зарыл болгон учурда Кардардын эсептешүү эсебине ыйгарылган номерди өзгөртүүгө укуктуу. Бул жөнүндө Банк Кардарга өзгөртүүнүн болжолдонгон датасына чейин 30 (отуз) календардык күн мурун алдын ала билдирүүгө милдеттүү.

**3.4. Кардар Банкка кайрылганда аны идентификациялоо үчүн колдонулуучу «\_\_\_\_\_» код сөзүн аныктайт. Эсеп ачуу жөнүндө арызда код сөзүн көрсөткөн Кардар ушуну менен Банкка эсеп боюнча акча каражаттарынын кыймылы, эсептеги акча каражаттарынын калдыгы жөнүндө маалыматты телефон аркылуу аталган код сөзүн айткан адамга берүүгө ыйгарым укук берет. Кардар код сөзүн үчүнчү жактарга ачыкка чыгарганы үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт.**

### **4. Эсептешүү эсеби боюнча операциялар**

4.1. Банк эсептешүү эсеби боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, банктык эрежелерде жана эл аралык банктык практикада колдонулуучу ишкер жүгүртүүнүн каада-салттарында каралган операцияларды жүргүзөт.

4.2. Кардардын эсептешүү эсеби боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн Банк өзүнүн тандоосу боюнча башка банктарды жана/же финансылык-кредиттик уюмдарды тартууга укуктуу.

4.3. Кардардын пайдасына түшкөн чет өлкөлүк валютадагы каражаттарды Банк тиешелүү корреспондент-банктан Банктын эсептешүү эсеби боюнча көчүрмөнү алган күндөн кийинки банк күнүнөн кечиктирбестен чегерет.

4.4. Кардардын эсептешүү эсебине акча каражаттарын чегерүүгө негиз болгон документтер толук эмес, бурмаланган, так эмес же карама-каршы маалыматтарды камтыган же мындай документтер жок болгон учурларда, Банк зарыл маалыматты камтыган документ алынганга чейин түшкөн сумманы Кардардын эсептешүү эсебине чегерүүнү кармап турууга укуктуу. Мындай учурларда Банк тарабынан териштирүү жүргүзүүнүн тартиби Банк белгилеген эрежелер менен аныкталат. Документте Кардарды толук идентификациялоо/верификациялоо үчүн зарыл маалымат жок болгондо же туура эмес маалымат болгон учурда Банк сумманы жөнөтүүчүгө кайтарууга да укуктуу. Банк Кардардын эсептешүү эсеби боюнча жүргүзүлүүчү операциянын мыйзамдуулугун жана экономикалык максатка ылайыктуулугун ырастаган документтерди (анын ичинде келишимдерди, контракттарды, эсеп-фактураларды ж.б.) Кардардан кошумча суроого укуктуу.

Кардар талап кылынган документтерди берүүдөн баш тарткан учурда, Банк эсептешүү эсеби боюнча операцияны жүргүзүүдөн баш тартат.

4.5. Кардардын эсептешүү эсептериндеги бардык эсептешүү-кассалык операциялар белгиленген формадагы төлөм документтери боюнча анын жазуу жүзүндөгү тескемесинин негизинде, бардык зарыл реквизиттерди милдеттүү түрдө көрсөтүү менен жүргүзүлөт. Кардардын Банкка берген тескемеси ушул Келишимде же тиешелүү Келишимдерде каралган шарттарда жана тартипте «Интернет/Мобилдик-Банкинг»<sup>1</sup> тутумун же башка каражаттарды пайдалануу менен электрондук байланыш аркылуу берилиши мүмкүн. Кардардын тескемесисиз эсептешүү эсептеринен каражаттарды эсептен чыгаруу ушул Келишимде каралган учурларда, ошондой эле мындай эсептен чыгаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жүргүзүлөт.

4.6. Эгер Кардардын тапшырмасында бир же бир нече реквизит жок болсо же түшүнүксүз жазылса же туура эмес реквизит көрсөтүлсө, тапшырмага кол коюлбаса же эсептешүү эсебин тескөөгө укугу жок адам кол койсо, Кардардын ыйгарым укуктуу адамынын колу же мөөрдүн басма тагы Кардар Банкка берген кол тамгалардын жана мөөрдүн басма тагынын үлгүлөрү түшүрүлгөн карточкалардагы үлгүлөргө туура келбесе, же Банкка берилген документтерге ылайык Кардардын ыйгарым укуктуу жактары боюнча Кардардын тапшырмасы аткарылган учурга чейин төлөнүүгө тийиш болгон банктык кызмат көрсөтүүлөр үчүн Банктын комиссиялары төлөнбөсө, ошондой эле эсептешүү эсебине ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан камак салынган учурларда Банк Кардардын тапшырмасын аткаруудан баш тартууга укуктуу. Эгер төлөм документи аткарууга кабыл алынып, аны аткаруу процессинде жогоруда көрсөтүлгөн жана аны аткаруудан баш тартууга негиз болгон факт/фактылар аныкталса, төлөм документи Кардарга кайтаруунун себеби жөнүндө белгилер менен бул документ кабыл алынган күндөн кийинки банк күнүнөн кечиктирбестен кайтарылат.

4.7. Акча каражаттарын эсептен чыгаруу боюнча операциялар эсептешүү эсебиндеги каражаттардын калдыгынын чегинде жүргүзүлөт.

4.8. Банк Кардардын Кыргыз Республикасынын валютасында жана чет өлкөлүк валютада төлөмдөр боюнча тапшырмаларын Банк белгилеген операциялык сааттарда кабыл алат. Кардардын эсептешүү эсебинен чет өлкөлүк валютадагы каражаттарды эсептен чыгаруу Кардардын каражаттарды которуу жөнүндө арызы алынган күнү жүргүзүлөт. Эгер Кардар которуу жөнүндө арыз берген күнү бул төлөмдү аткаруу жөнүндө арыз бербесе, чет өлкөлүк валютадагы каражаттарды которуу Банк тарабынан Кардардын арызы Банкка келип түшкөн күндөн кийинки банк күнүндө жүргүзүлөт. Банк каражаттарды алуучунун банкына которуу үчүн бардык зарыл жана мүмкүн болгон аракеттерди жасаган болсо, каражаттарды которуу боюнча милдеттенмесин аткарды деп эсептелет.

4.9. Эгер төлөм документи Банк тарабынан кабыл алынган учурдан тартып акча каражаттары которулганга чейин ушул Келишимдин 3.6-пунктунда каралган төлөм документин кабыл алуудан баш тартуу үчүн негиздердин бири аныкталса, Банк эсептен чыгарылган акча каражаттарын Кардардын эсептешүү эсебине чегерет жана төлөм документин Кардарга кайтаруунун себептерин көрсөтүү менен кайтарат.

4.10. Алуучунун реквизиттери (анын ичинде алуучунун банкынын реквизиттери) туура эмес көрсөтүлгөндүгүнө байланыштуу акча каражаттары кечиктирилсе же жоголсо, Банк мүмкүн болгон кечигүүлөр, жоготуулар же башка кесепеттер үчүн жоопкерчилик тартпайт.

4.11. Кардардын эсептешүү эсебинде бардык эсептешүү документтерин төлөө үчүн Кыргыз Республикасынын валютасындагы каражаттар жетишсиз болгон учурда, Банк төлөмдөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген кезектүүлүккө ылайык жүргүзөт.

4.12. Банк белгилеген лимиттен ашкан суммадагы акча каражаттарын же анын башка валюталардагы эквивалентин берүү Банк тарабынан Банктын Тарифтеринде белгиленген мөөнөттөрдө жүргүзүлөт.

4.13. Кардардын тескемесисиз жана макулдугусуз анын эсептешүү эсебинен аткаруу документтеринин, Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде каралган тартипте салык

кызматынын органдары койгон салыктык төлөм талаптарынын негизинде, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жана мындай укук Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен берилген башка жактардын талабы боюнча акча суммалары, ошондой эле Кардардын эсептешүү эсептерине жаңылыш чегерилген суммалар, Банктын Тарифтерине ылайык көрсөтүлгөн банктык кызматтар үчүн Банктын комиссиялары, Кардар менен ишкер мамилелердин жүрүшүндө келип чыккан Банктын чыгымдарын компенсациялоого арналган акча суммалары, эсептешүү эсеби боюнча берилген кредитти/овердрафтты жана белгиленген пайыздарды жана айып санкцияларын төлөөгө арналган суммалар, Кардардын Банк алдындагы милдеттенмелерин төлөөгө арналган суммалар, ошондой эле Кардардын Банк алдындагы милдеттенмелери боюнча, анын ичинде банктык тейлөөгө байланышпаган, бирок Банк менен Кардардын ортосундагы башка укуктук мамилелерден келип чыккан башка акча каражаттарынын суммалары эсептен чыгарылат.

4.14. Кардар талап кылынган документтерди (операциянын мыйзамдуулугун жана экономикалык максатка ылайыктуулугун ырастаган документтерди) берүүдөн баш тарткан учурда, Банк эсептешүү эсеби боюнча операцияны жүргүзүүдөн баш тартууга милдеттүү.

4.15. Банк Кардарга анын эсептешүү эсептери боюнча банктык сырды кепилдейт. Кардардын операциялары жана эсептешүү эсептери боюнча маалыматты үчүнчү жактарга берүү, ошондой эле эсептешүү эсеби боюнча операцияларды токтотуп туруу (ушул Келишимде каралган учурларды кошпогондо) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте гана жүзөгө ашырылат.

## **5. Эсептешүү эсеби боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн комиссиялар**

5.1. Банктын ар бир операция үчүн, ошондой эле Банктын консультациялык, маалыматтык жана башка коштоочу кызматтары үчүн комиссияларынын өлчөмү Банктын Активдерди жана пассивдерди башкаруу боюнча комитети (АПБК) бекиткен Банктын Тарифтерине ылайык белгиленет.

5.2. Төлөм (комиссия) Кардардан иш жүзүндө качан алынганына карабастан, операциялар операция жүргүзүлгөн датада колдонулган тарифтер боюнча төлөнөт.

5.3. Кардар көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөмдүн эсебине комиссиялардын суммаларын өзүнүн эсептешүү эсебинен биринчи кезекте акцептсиз тартипте эсептен чыгарууну Банкка тапшырат. Банк Кардардын операцияларын жүргүзүү үчүн акы төлөөгө Кардардын каалаган эсептешүү эсебиндеги акча каражаттарын, аларды мындай конвертациялоо учурунда Банк белгилеген тиешелүү валютаны сатып алуу курсу боюнча конвертациялоо менен пайдаланууга укуктуу. Айрым операцияларды жүргүзүүдө Тараптар акы төлөөнүн башка ыкмасын макулдашышы мүмкүн.

5.4. Банк ар кандай банктык операциялар жана бүтүмдөр боюнча Банктын Тарифтерин, лимиттерин жана/же шарттарын бир тараптуу тартипте өзгөртүүгө укуктуу, мында өзгөртүүлөр Кардардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын начарлатпаган жана/же чектебеген шартта, алар күчүнө киргенге чейин кеминде 10 (он) жумуш күнү мурун Банктын Операциялык залында жана Банктын сайтында ([www.ksbc.kg](http://www.ksbc.kg)) жайгаштыруу жолу менен Кардарга милдеттүү түрдө билдирилет.

5.5. Эгер Тараптардын ортосундагы өзүнчө макулдашууда башкача белгиленбесе, Банк Кардардын эсептешүү эсептериндеги акча каражаттарына жылдык 0% (нөл) өлчөмүндө пайыздарды чегерет.

5.6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Банк кардардын салыктык милдеттенмелерин аткаруунун эсебине — салык агенти катары акча каражаттарын кармап калууга (эсептен чыгарууга) укуктуу.

## **6. Кабарлоо жана кат алышуу**

6.1. Эсептешүү эсептери боюнча операцияларды жүргүзүүдө келип чыккан маселелер боюнча бардык кат алышуу Тараптар тарабынан ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн бири-биринин почта даректери боюнча жүргүзүлөт. Кардар почта дарегинин бардык өзгөрүүлөрү



жөнүндө Банкка токтоосуз жазуу жүзүндө билдирүүгө тийиш. Эгер Кардар башкача билдирбесе, анын ушул Келишимдин реквизиттеринде көрсөтүлгөн дареги почта дареги деп эсептелет. Банкка белгилүү болгон акыркы дарек боюнча Кардарга жөнөтүлгөн бардык маалымат талаптагыдай жеткирилген жана Кардар тарабынан алынган деп эсептелет.

6.2. Кардар көчүрмөнү алган учурдан тартып дароо, бирок 10 (он) календардык күндөн кечиктирбестен эсептешүү эсебинин кредити боюнча да, дебети боюнча да бардык жаңылыш операциялар жөнүндө билдирүүгө милдеттүү, болбосо негизсиз алынган каражаттарды пайдалануу үчүн айыптарды төлөөгө, каражаттарды жүгүртүүдөн алып коюуга ж.б. байланышкан жагымсыз кесепеттердин келип чыгуу тобокелдигин өзү тартат.

6.3. Кардар террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдардын талаптарын сактоого, ошондой эле Банктын талабы боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча ырастоочу документтерди берүүгө милдеттенет.

6.4. Кардар эсептешүү эсептерин ачуу үчүн Банкка берилген документтердеги бардык өзгөрүүлөр (мамлекеттик кайра каттоо, почта жана банктык реквизиттер, биринчи жана экинчи кол коюу укугуна ээ жетекчилердин/кызмат адамдарынын өзгөрүшү, каттоо дареги/иш жүзүндө жашаган жери, мөөрдүн же чек китепчесинин жоголушу ж.б.) жөнүндө Банкка 3 (үч) банк күнүнүн ичинде билдирүүгө жана мындай өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө документтердин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн берүүгө, ошондой эле Тараптардын Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусу үчүн маанилүү болгон башка жагдайлар жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

6.4.1. Эсеп боюнча ыйгарым укуктуу жактар жана/же мөөрдүн басма тагы (эгер бар болсо) өзгөргөндө, Кардар Банкка кол тамгалардын жана мөөрдүн басма тагынын үлгүлөрү түшүрүлгөн жаңы карточканы берүүгө милдеттенет.

## **7. Талаштарды чечүү тартиби**

7.1. Ушул Келишимдин шарттарын аткарууда келип чыгышы мүмкүн болгон талаштарды жана пикир келишпестиктерди Тараптар сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салууга аракет кылышат.

7.2. Өз ара алгылыктуу чечимге жетишилбегенде, Тараптар талаш маселени Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте Кыргыз Республикасынын сотунун кароосуна бере алышат.

## **8. Тараптардын жоопкерчилиги**

8.1. Ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Тараптар ушул Келишимде каралган тартипте, ал эми Келишимде каралбаган учурларда — Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жоопкерчилик тартышат.

8.2. Башка Тараптын Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарбагандыгынын же талаптагыдай аткарбагандыгынын натыйжасында мүлктүк кызыкчылыктары же ишкердик бедели бузулган Келишимдин Тарабы ошол Тарап келтирген чыгымдардын ордун толук толтурууну талап кылууга укуктуу; чыгымдар деп укугу бузулган Тарап өз укуктарын жана кызыкчылыктарын калыбына келтирүү үчүн жумшаган чыгашалар (реалдуу зыян) түшүнүлөт.

8.3. Кардар Банктын кызматтарына акы төлөө мөөнөтүн өткөрүп жиберген учурда, анын ичинде Кардардын эсептешүү эсебинде каражаттар жок же жетишсиз болгондуктан акы алуу мүмкүн болбогон учурда, мөөнөтү өткөрүлгөн суммадан күнүнө 0,1% өлчөмүндө Банкка туум төлөйт.

8.4. Милдеттенмелерди жарым-жартылай же толук аткарбоо Тараптардын эч бири алдын ала көрө албаган же акылга сыярлык аракеттер менен алдын ала албаган жеңилгис күчтүн жагдайларынын (форс-мажордун) натыйжасы болсо, Тараптар жоопкерчиликтен бошотулат. Жеңилгис күчтүн жагдайларына төмөнкүлөр кирет, бирок алар менен чектелбейт: төлөм тутумундагы штаттан тышкаркы кырдаалдар, табигый кырсыктар, өрт, суу ташкыны, жер титирөө, башка табигый же техногендик катастрофалар, эпидемиялар, согуш аракеттери, мамлекеттик төңкөрүштөр, өзгөчө

абалдын киргизилиши, революциялар, массалык баш аламандыктар, террористтик актылар, жарандык толкундоолор, Өкмөттүн, мамлекеттик органдардын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аракеттери, ушул Келишим түзүлгөн датадан кийин күчүнө кирген ченемдик актылар, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана/же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары тарабынан тиешелүү Тараптын ушул Келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруусун мүмкүн эмес кылган чечимдин кабыл алынышы, ошондой эле Тараптардын акылга сыярлык көзөмөлүнөн тышкары болгон башка жагдайлар; мында форс-мажордук жагдай ушул Келишим күчүнө киргенден кийин келип чыгууга тийиш.

8.5. Ушул Келишимдин 7.4-пунктунда баяндалган жагдайлар келип чыккан учурда, форс-мажордук жагдайларга шилтеме жасаган ар бир Тарап мындай жагдайлар келип чыккан күндөн тартып 10 (он) күндөн кечиктирбестен экинчи Тарапка жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү. Форс-мажордук жагдайларга шилтеме жасаган Тарап аларды ырастоо үчүн компетенттүү мамлекеттик органдын документин берүүгө милдеттүү.

8.6. Эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача түздөн-түз каралбаса, Банктын консультациялык же маалыматтык кызматын пайдалануунун натыйжасында Кардардын келип чыгышы мүмкүн болгон чыгымдары үчүн Банк жоопкерчилик тартпайт.

## **9. Тараптардын кызыкчылыктарын коргоо**

9.1. Ушул Келишимдин шарттарында чечилбеген, бирок Тараптардын бул Келишим боюнча мамилелеринен түздөн-түз же кыйыр түрдө келип чыккан жана Келишимдин Тараптарынын мүлктүк кызыкчылыктарына жана ишкердик беделине тиешелүү бардык маселелер боюнча Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерин жана жоболорун жетекчиликке алышат.

9.2. Эгер кандайдыр бир себептер боюнча ушул Келишим толугу менен же жарым-жартылай күчүн жоготсо же ушул Келишимде тиешелүү шарттар жок болсо, тиешелүү операцияларга карата Банктын ички эрежелеринин (учурдагы жана келечекте кабыл алынуучу) жоболору колдонулат. Тиешелүү жоболор же ички эрежелер жок болгон учурда, банктык операцияларды жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жоболору, ошондой эле эл аралык коомчулукта кабыл алынган банктык практика жана ишкер жүгүртүүнүн каада-салттары колдонулат.

## **10. Келишимдин колдонулуу мөөнөтү жана аны бузуу тартиби**

10.1. Ушул Келишим белгисиз мөөнөткө түзүлөт, кол коюлган учурдан тартып күчүнө кирет жана ал бузулган жана эсептешүү эсеби жабылган учурга чейин колдонулат. Ушул Келишимдин шарттары Кардар Банкта ачкан бардык банктык эсептерге жайылтылат.

10.2. Ушул Келишим Тараптардын макулдашуусу боюнча бузулушу мүмкүн.

10.3. Кардар каалаган убакта Келишимди бузууга же бир же бир нече эсептешүү эсебин жабууга укуктуу. Кардар бир же бир нече эсептешүү эсебин жапканда, эгер жок дегенде бир эсептешүү эсеби ачык бойдон калса, бул ушул Келишимдин токтотулушуна алып келбейт.

10.4. Банк төмөнкү учурларда эсептешүү эсеби (эсептери) жабылган учурга чейин бир ай мурун Кардарга бул жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүү менен Кардардын эсептешүү эсебин бир тараптуу тартипте жабууга укуктуу:

- Кардардын эсептешүү эсебинде 1 (бир) жыл бою акча каражаттары жана операциялар болбогон учурда;
- Кардар ушул Келишимдин шарттарын олуттуу жана/же бир нече жолу бузган учурда.

10.5. Банк төмөнкү учурларда Кардардын эсептешүү эсебин бир тараптуу тартипте жабууга укуктуу:

- Кардар Кардарды жана бенефициардык ээсин идентификациялоо/верификациялоо талаптарын, ошондой эле кардарды талаптагыдай текшерүүнүн башка чараларын аткаруу же эсептешүү эсеби (эсептери) боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон тиешелүү документтерди бербегенде;

- Кардар эсептешүү эсеби боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон, жүргүзүлүүчү операциянын экономикалык максатка ылайыктуулугун жана Кардардын реалдуу экономикалык ишти иш жүзүндө жүргүзгөндүгүн ырастаган тиешелүү документтерди бербегенде;
- Кардар анык эмес (жасалма, бурмаланган ж.б. документтерди) же жараксыз документтерди бергенде.

10.6. Банктык эсеп жабылганда, Банк Кардар банктык эсепти ачуу жана башкаруу процессинде берген документтерди кайтарып бербейт.

10.7. Келишим ушул Келишимде же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда да Банк тарабынан бир тараптуу тартипте бузулушу мүмкүн.

10.8. Ушул Келишим бузулган учурда, акча каражаттарынын калдыгы Кардарга накталай берилет же Кардардын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсү боюнча банктык эсеп жабылган күндөн тартып 5 (Беш) жумуш күнүнүн ичинде Кардар көрсөткөн реквизиттер боюнча башка банктык эсепке которулат. Банк акча каражаттарынын калдыгын алуу зарылдыгы жөнүндө Кардарга акыркы белгилүү дарек боюнча кабарлайт. Келишимди бузуу Келишим боюнча аткарылбаган милдеттенмелерден баш тартууга негиз болуп саналбайт. Келишим Тараптардын ортосундагы бардык өз ара эсептешүүлөр аяктагандан кийин бузулган деп эсептелет.

## **11. Корутунду жоболор**

11.1. Келишимге кол коюу менен Кардар ушул Келишимде каралган Банктын аракеттерине макулдугун билдирет жана Келишимдин шарттары менен толук таанышканын ырастайт.

11.2. Кардар ушуну менен Банктын контрагенттерине, өнөктөштөрүнө жана башка кызмат көрсөтүүчүлөрүнө Кардардын банктык операцияларын жүргүзүү үчүн зарыл болгон Кардар жөнүндө маалыматты берүүгө шартсыз макулдугун берет.

11.3. Кардар ушуну менен Банкка Чет өлкөлүк эсептерге салык салуу жөнүндө мыйзамды (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) жана/же Кыргыз Республикасы менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы өкмөттөр аралык (мамлекеттер аралык) макулдашууну ишке ашыруунун алкагында маалыматты Кыргыз Республикасынын жана/же Америка Кошмо Штаттарынын тиешелүү органдарына (Ички кирешелер кызматы — Internal Revenue Service) берүүгө шартсыз макулдугун берет.

11.4. Келишимге киргизилүүчү бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Кошумча макулдашуулар түрүндө таризделет. Кошумча макулдашуулар Келишим кандай формада түзүлсө, ошол эле формада түзүлөт жана Банк мыйзам актыларына же укуктук актыларга же ушул Келишимдин шарттарына ылайык Кардардын макулдугусуз Келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө укуктуу болгон учурларды кошпогондо, жазуу жүзүндө кол коюлган учурдан тартып Тараптар үчүн милдеттүү болот.

11.5. Ушул Келишим орус жана/же кыргыз жана/же англис тилдеринде, бирдей юридикалык күчкө ээ болгон эки түп нускада, Тараптардын ар бири үчүн бирден түзүлдү. Келишимдин орус, кыргыз жана англис тилдериндеги версияларынын ортосунда карама-каршылыктар болгон учурда, орус тилиндеги версиясы артыкчылыкка ээ.

11.6. Ушул Келишимге карата колдонулуучу укук (мыйзамдар) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары болуп саналат. Ушул Келишимде чагылдырылбаган бардык башка маселелер боюнча Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, банктык эрежелерди жана эл аралык банктык практикада колдонулуучу ишкер жүгүртүүнүн каада-салттарын да жетекчиликке алышат.